

**2023-жылдын 1-январынан тартып 2024-жылдын 31-декабрына
чейинки мезгил аралыгына карата Кыргыз Республикасынын Улуттук
статистика комитетинде жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүндө бюджеттин
аткарылышына жүргүзүлгөн шайкештик аудити жөнүндө
отчёт**

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын 2025-жылга аудитордук иш планына ылайык, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын 2025-жылдын 2-октябрындагы № 09-1/614 буйругунун негизинде 2023-жылдын 1-январынан тартып 2024-жылдын 31-декабрына чейинки мезгил аралыгына карата Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин борбордук аппаратында жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүндө шайкештик аудити жүргүзүлгөн.

Жооптуу тараптар жана аудит субъектиси

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети (мындан ары – Улутстатком) жана анын түзүмдүк бөлүмдөрү.

Жооптуу тараптын милдеттери

Улутстаткомдун жетекчилиги мамлекеттик каражаттарды башкаруу жана мыйзам чыгаруу органы тарабынан берилген ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууга, ошондой эле ушул аудиттин предмети үчүн жоопкерчиликтүү.

Аудитордун жана аудитордук топтун милдети

Аудитордун жана аудит тобунун милдети Улутстаткомдун иши аудиттин критерийлерине ылайык келүүсүнө жүргүзүлгөн аудиттин негизинде тиешелүү тыянактарга өз алдынча келүү болуп саналат. Аудит корутундуларды тастыктоо үчүн жетиштүү далилдерди алуу үчүн жол-жоболорду аткарууну камтыйт. Аткарылган жол-жоболор аудитордун кесипкөй чечимине, анын ичинде алдамчылыктын же катанын кесепетинен жол берилген олуттуу ылайык келбөөчүлүк тобокелдигине баа берүүгө көз каранды. Аудиттин аткарылуучу жол-жоболору бул жагдайларда ылайыктуу деп эсептейбиз. Чогултулган аудитордук далилдер ушул отчетто баяндалган корутундулар үчүн негизди камсыз кылуу үчүн жетиштүү жана ылайыктуу болуп саналат деп эсептейт.

Ишти аткарууда колдонулган аудитордук стандарттар

Иш INTOSAI аудитинин негизги принциптерине жана шайкештик аудити үчүн жетектөөчү көрсөтмөлөргө, атап айтканда ISSAI 400 жана ISSAI 1400 (2015-жылы кайрадан каралган), ошондой эле Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2018-жылдын 19-декабрындагы №01-26/123 жана 2021-жылдын 29-мартындагы №01-26/56 токтомдору менен бекитилген шайкештик аудити жөнүндө колдонмого ылайык жүргүзүлдү.

Аудиттин предмети

Аудиттин предмети болуп Улутстаткомдун ишинин укук белгилөөчү ченемдик укуктук актыларында бекитилген максаттарга жана милдеттерге жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык келиши эсептелет.

Аудиттин критерийлери

Аудиттин предмети болуп, укуктуу белгилөөчү ченемдик документтерде бекитилген милдеттерге жана максаттарга ылайык Кыргыз Республикасынын Улутстаткомдун бюджетинин аткарылышына шайкештик келишин изилдөө болуп эсептелет:

- “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамынын 18-беренеси;
- Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси;
- Кыргыз Республикасынын Граждандык Кодекси;
- Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодекси;
- “Кыргыз Республикасынын 2022-жылга республикалык бюджетин жана 2023-2024-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
- “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
- “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
- “Расмий статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 22-сентябрындагы ПЖ №178 “Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” Жарлыгы;
- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 7-октябрындагы № 551 токтому менен бекитилген 2022-2026-жылдарга Кыргыз Республикасынын расмий статистикасын өнүктүрүүнүн орто мөөнөттүү программасы;
- Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2023-жылдын 21-ноябрындагы №8-Б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдары боюнча жобосу”;
- Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2018-жылдын 25-декабрындагы № 137-б, ошондой эле 2023-жылдын 11-июлундагы № 2-б, 2024-жылдын 22-январындагы № 1-Б буйруктары менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчетторду жүргүзүү боюнча жобосу”;
- Ведомстволук жана түзүмдүк бөлүмдөрдүн жоболору.

Аткарылган иштерди кыскача баяндоо

Ушул аудиттин жүрүшүндө Улутстаткомдун ишине тиешелүү болгон ченемдик-укуктук актылар, ошондой эле ички ченемдик документтер колдонулду.

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасы тарабынан бекитилген программага ылайык, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы тарабынан мурдагы жүргүзүлгөн аудиттин жазма буйругунун

аткарылышы боюнча көрүлгөн чаралар, бюджеттик каражаттар, атайын каражаттар сметасынын кирешелер бөлүгүнүн аткарылышы жана чыгашаларынын максаттуу пайдалануулары боюнча, эмгек акылардын туура төлөнүшү, иш сапар чыгымдарынын туура эсептелиши, дебитордук карыздардын өндүрүлүшү, мамлекеттик сатып алуулардын талаптарга ылайыктыгы камтылды.

“Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамына ылайык, аудиттин жүрүшүндө, алынган тастыктама маалымат талдоолордун туура берилишине жооптуу болуп, Улутстаткомдун жетектөөчү адистери жана материалдарды даярдаган адистер эсептелет.

Жыйналган аудитордук далилдер ушул отчетто чагылдырылган жыйынтыктар үчүн негизди камсыздоо үчүн жетиштүү деп эсептейбиз.

Аудит субъектисинин кыскача мүнөздөмөсү

Улутстаткомдун негизги укуктуу белгилөөчү ченемдик документтери болуп төмөнкүлөр эсептелет, Кыргыз Республикасынын “Расмий статистика жөнүндө” № 82 Мыйзамы 2019-жылдын 8-июлунда кабыл алынган, ал эми Кыргыз Республикасынын “Улуттук статистика комитети жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Президентинин № 178 Жарлыгына 2020-жылдын 22-сентябрында кол коюлган.

Улутстатком өзүнүн уюштуруу - укуктук формасы боюнча Мекеме болуп саналат. Улутстаткомдун максаттары жана маселелери.

- расмий статистика чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;
- расмий статистиканы жүргүзүү жана жайылтуу;
- коомдун, мамлекеттин жана эл аралык коомчулуктун расмий статистиканын маалыматына болгон муктаждыгын канааттандыруу;
- улуттук статистика системасында расмий статистиканы иштеп чыгуу, жүргүзүү жана жайылтуу боюнча ишти координациялоону камсыздоо.

Улутстаткомдун түзүмү аудит жүргүзүлгөн мезгил ичинде борбордук аппараттан, ведомствого караштуу 2 мекемеден, 7 областтык, 2 шаардык башкармалыктан турат.

Аудит мезгилине карата каржылоону бөлүштүрүүчүлөр болуп, төмөндөгүлөр эсептелген:

- *биринчи кол коюу укугу менен:*

төрага Б.Ж.Кудайбергенов, 2021-жылдан 9-декабрынан тартып ушул мезгилге чейин.

- *экинчи кол коюу укугу менен:*

бухгалтердик эсеп жана финансылык камсыздоо башкармалыгынын начальниги К.К.Токтогулова бүтүндөй аудит мезгилине карата.

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын мурдагы аудиттеринин жыйынтыктары боюнча жазма буйруктарынын жана сунуштарынын аткарылышы.

Мурдакы аудиттин жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы тарабынан Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетине жазма буйрук (28.12.2023 жылдагы №01-20/143) жөнөтүлгөн, 3 пункттан турган жазма буйруктун 1 пункту аткарылган, 2 пункту аткарылган эмес. Ошондой эле сунуштама (28.12.2023 жылдагы №01-20/142) жөнөтүлгөн, 33 пункттан турган сунуштаманын 29 пункту аткарылган, 4 пункту жарым-жартылай аткарылган.

Сунуштама: Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын жазма буйругунун жана сунуштамасынын толук аткарылбай калышына жол берген кызмат адамдарынын жоопкерчилиги каралсын.

2023-жыл

Улутстаткомдун, анын түзүмдүк жана ведомстволук бөлүнүштөрүнүн 2023-жылдын ф-2 отчетуна ылайык сметага бекителгени 350 958,6 миң сом, тастыкталганы 622 368,1 миң сом, айырмасы 271 409,5 миң сом, себеби Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 1-августундагы ПЖ № 266 Жарлыгына ылайык 2023-жылга карата эмгек акы төлөө фондуна өзгөртүүлөр киргизилбестен смета түзүлгөндүгүнөн КР Финансы министрлигинин башкармалыгынын 2023-жылдын 19-июлундагы № 17-01-9/251 кызматтык катынын жана бюджетке өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү аныктама-билдирүүлөрүнө ылайык бардыгы 268 514,3 миң сомго такталып каржылоо жүргүзүлгөн. Кассалык чыгымдары 602 949,2 миң сом, анык чыгымдары 598 600,4 миң сомду түзүп, кассалык чыгымдарга карата 4 348,8 миң сомго көп, андан 2121 Соцфонд беренесинен 347,0 миң сом, 2211 Кызматтык сапар чыгымдарынан 289,4 миң сом, 2212 Байланыш беренесинен 289,6 миң сом, 2214 Транспорт чыгымдары беренесинен 336,3 миң сом, 2231 Коммуналдык чыгымдар беренесинен 1 073,2 миң сом.

Атайын каражаттардын 2023-жылдын 1-январына карата калдыгы 6 310,0 миң сом. Атайын каражаттардын такталган каражаттар түшүүсү 41 000,0 миң сом, анык түшкөнү 49 819,4 миң сом, бюджетке которулганы 27,7 миң сом, ар кандай которуулар 21 809,7 миң сом. Жалпы кирешеси 27 981,9 миң сом. Жыл ичинде сарпталганы 31 785,4 миң сом, анын ичинде эмгек акыга 17 911,7 миң сом, Соцфондго 3 193,7 миң сом, кызмат сапарларына 3 476,0 миң сом, транспорттун ижара акысы 1 578,7 миң сом, транспорттун кызматы 980,5 миң сом, ар кандай товарларды сатып алууга 3 805,8 миң сом, офистик жабдууларды сатып алууга 514,7 миң сом.

2024-жыл.

Улутстаткомдун, анын түзүмдүк жана ведомстволук бөлүнүштөрүнө 2024-жылдын ф-2 отчетуна ылайык сметага ылайык бекитилгени 630 163,5 миң сом, тастыкталганы 640 181,6 миң сом, кассалык чыгымдары 627 950,4 миң сом, анык чыгымдары 624 964,2 миң сомду түзүп, кассалык чыгымдарга карата 2986,2 миң сомго көп, андан 2211 Эмгек акы беренесинен 374,3 миң сом, 2212 Байланыш беренесинен 345,7 миң сом, 2221 Учурдагы оңдоо

беренесинен 87,5 миң сом, 2222 Чарбалык максаттарга товарларды сатып алуу беренесинен 398,5 миң сом, 2231 беренесинен 770,5 миң сом.

Атайын каражаттардын 2024-жылдын 1-январына карата калдыгы 2 506,7 миң сом. Такталган атайын каражаттар 36 000,0 миң сом, анын ичинде Борбордук аппаратка 21 000,0 миң сом, областтык башкармалыктарга 15 000,0 миң сом. Аныгында пландаштырылган 36 000,0 миң сомго гранттык каражаттар Корея Республикасынын каржылообосунан улам түшпөй калган, бирок Корея тарап сатып алууларды өздөрү өткөрүшүп 67 659,1 миң сомдук компьютер жабдууларын сатып беришкен. Атайын каражаттардын анык түшкөнү 5 523,9 миң сом, которулганы 413,3 миң сом. Жалпы кирешеси 5 110,5 миң сом. Жыл ичинде сарпталганы 7 000,3 миң сом, анын ичинде эмгек акыга 3 262,4 миң сом, Соцфондго 561,4 миң сом, кызмат сапарларына 869,3 миң сом, ар кандай товарларды сатып алууга 1 630,7 миң сом, кеңсе жабдууларын сатып алууга 427,1 миң сом.

Улутстаткомдун борбордук аппаратында жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүндө 2023-2024-жылдарга бюджеттин аткарылышына жүргүзүлгөн шайкештик аудитинин жыйынтыгында финансылык тартип бузуулар аныкталды

Жалпы **18 812,9** миң сом, анын ичинен ордуна коюлууга тийиш **8 459,7** миң сом, аудит учурунда **176,9** миң сом ордуна коюлду калдыгы **8 282,8** миң сомду түзөт. Классификатор боюнча:

- 210201 төлөмдөрдү туура, толук жана өз убагында жүргүзүлүшүн, жана төлөнүшүн контролдоо боюнча көрүлбөгөн чаралар **655,8** миң сом;

- 210401 тиешелүү бюджетке кирешелерди чегерүү/каторуу маселелеринде мамлекеттик органдын, өз алдынча башкаруу органынын же чарба жүргүзүүчү субъекттин чечимдеринин дал келбестиги **2,0** миң сом, толугу менен ордуна коюлууга тийиш, ордуна коюлган жок;

- 220107 Бюджеттик классификациялоо коддордун колдонууну бузуу менен, бюджеттик каражаттарды ведомстволук бөлүштүрүүчүлөр жана алуучулар тарабынан бюджеттик каражаттарды бөлүү жана багыттоо **9 441,8** миң сом;

- 230207 курулуш-монтаждоо иштеринин наркын жана/же көлөмүн жогорулатуу **28,1** миң сом, ордуна коюлууга тийиш болгон сумма 28,1 миң сом, ордуна коюлган жок;

- 230303 кызматкерлердин эмгегине төлөө жана акчалай түрдөгү башка төлөмдөр боюнча ченемден ашыкча чыгымдар **255,6** миң сом;

- 230306 ТМБнын нормативден ашыкча запастары жана эсептөөлөрдөгү каражаттар **262,2** миң сом, ордуна коюлууга тийиш болгон сумма 262,2 миң сом, ордуна коюлган жок;

- 310106 тастыктоочу документтери жок товардык-материалдык баалуулуктарды жана мүлктү эсептен чыгаруу **21,8** миң сом, ордуна коюлууга тийиш, ордуна коюлганы 18,8 миң сом, ордуна коюлган жок 3,0 миң сом;

- 310204 мүлктү менчик ээси менен макулдашуусуз жана/же аны пайдалануудан киреше алуусуз ижарага берүү **74,1** миң сом, ордуна коюлууга тийиш болгон сумма 74,1 миң сом, ордуна коюлган жок;

- 4102 Бухгалтердик эсеп жөнүндө ченемдик укуктук актыларын бузуулар **8 071,5** миң сом, калыбына келтирүүгө тийиш 8 071,5 миң сом, калыбына келтирилгени 158,1 миң сом, калдыгы 7 913,4 миң сом. Анын ичинде:

- 410206 Ченемдик укуктук актыларда, же келишимдерде (контракттарда) каралган белгиленген өлчөмдөн ашык аванстык төлөмдөрдү негизсиз которуу 205,2 миң сом, ордуна коюуга 205,2 миң сом ордуна коюлган жок;

- 410215 Дебитордук карыздар боюнча эсеп жүргүзүүдөгү бузуулар 7 811,7 миң сом, калыбына келтирилгени 103,5 миң сом, калдыгы 7 708,2 миң сом;

- 410216 Кредитордук карыздар боюнча эсеп жүргүзүүдөгү бузуулар 54,6 миң сом, калыбына келтирилгени 54,6 миң сом.

Улуттук статистика комитетинин борбордук аппараты

Аныкталды жана корутунду: Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2023-жышдыш 21-ноябрындагы № 8-Б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдарынын финансылык отчеттуулугун даярдоо боюнча жобонун” талаптарын бузууга жол берилип, 2024-жылга каржылоо жүргүзүүдө киреше салыгына жана социалдык төлөмдөргө саналган суммадан ашыкча **562,3** миң сом (киреше салыгы **190,3** миң сом, социалдык камсыздандыруу төгүмдөрү **372,0** миң сом) которулуп, бирок дебитордук карыз катары бухгалтердик эсепте чагылдырылбагандыгы аныкталды.

Сунуштама: Бухгалтердик отчеттуулукту даярдоо Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2023-жылдын 21-ноябрындагы № 8-Б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдарынын финансылык отчеттуулугун даярдоо боюнча жобонун” талаптарына ылайык жүргүзүлсүн жана киреше салыгынан 190,3 миң сом, социалдык камсыздандыруу төгүмдөрүнөн 372,0 миң сом, жалпы 562,3 миң сом өлчөмүндөгү дебитордук карыздар тиешелүү бухгалтердик жазууларды жүргүзүү жолу менен баланска кабыл алынсын жана 2025-жылдын каржылоосунан кыскартылсын.

Аныкталды жана корутунду: Атайын каражаттар эсебинде 2024-жылдын 31-декабрына карата 1996-2016-жылдан бери өндүрүлбөй келе жаткан дебитордук карыздардын калдыгы 573,6 миң сомду түзгөн, анын ичинде: “Кинг Холдинг” ЖЧК 326,5 миң сом. Сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн 20-январь 2025-жылдагы №01-5/587/24 токтомуна ылайык “Кинг Холдинг” ЖЧКсынын 326,5 миң сомду өндүрүү үчүн 2016-жылдын 26-январында берилген аткаруу баракчасы, “Кинг Холдинг” ЖЧКнын Кыргыз Республикасынын аймагында мүлкү катталбаганына жана банктык

эсептеринде акча каражаттарынын жоктугуна байланыштуу аткаруу мүмкүнчүлүгү жок деп кайтарылып берилген. Ал эми Бейшебаев Ж.А. 247,1 миң сом дебитордук карызы боюнча доо арыз Ленин райондук сотунун Сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнө 1997-жылдын 11-ноябрында берилип аны аткаруу үчүн Бейшебаев Ж.А. аванс иретинде депозиттик эсепке 2,5 миң сом которгон. Андан кийин ушул мезгилге чейин Бейшебаев Ж.А. тарабынан соттун чечими аткарылбаган.

Сунуштама: Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы №1-Б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдары тарабынан бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча жобосунун” 314-пунктунун 14-пунктчасына ылайык доонун эскирүү мөөнөтү бүткөн, өндүрүү үчүн реалдуу эмес дебитордук карыздар жүргүзүлгөн инвентаризациянын маалыматтарынын, жазуу жүзүндөгү негиздемесинин жана бюджеттик мекеменин жетекчисинин буйругунун негизинде жогорудагы ар бир милдеттенме боюнча өз өзүнчө каралсын.

Аныкталды жана корутунду: Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети менен Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик салык кызматынын ортосунда “Түндүк” ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутумунда ведомстволор аралык маалыматтык алмашуу өз деңгеелинде жүргүзүлбөгөндүгүнөн улам, Улутстатком менен Мамлекеттик салык кызматынын маалыматтарында олуттуу айырмачылыктар орун алган, алсак Республика боюнча чарбалык субъектилердин юридикалык тараптардын саны Мамлекеттик салык кызматынын маалыматы боюнча 117282 даана, Улутстаткомдун маалыматы боюнча 174505 даана түзүп, айырмасы 57223 түзгөн;

- жеке ишкерлер Мамлекеттик салык кызматынын маалыматы боюнча 283677 даана, Улутстаткомдун маалыматы боюнча 490992 даана, айырмасы 207315 түзгөн;

- дыйкан чарбалар Улутстаткомдун маалыматы боюнча 362021 даананы түзгөн, ал эми Мамлекеттик салык кызматы тарабынан бул тармак боюнча маалымат жүргүзүлбөгөн.

Сунуштама: Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине, республикадагы чарбалык субъектилердин санын тартипке келтирүү максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин статистикалык отчетторун жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик салык кызматынын салык отчеттуулугун жүргүзүүнүн бирдиктүү тартибин иштеп чыксын.

Чүй областык статистика башкармалыгы

Аныкталды жана корутунду: Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 106-беренесинин 10-пунктунун талабына ылайык акыркы эки жумушчу күндөн кечиктирбестен бюджеттик каражаттарды алуучулар

тарабынан пайдаланылбаган бюджеттик каражаттардын калдыктары тиешелүү бюджеттердин эсептерине которулууга тийиш. Бирок бул талаптар сакталбастан Чуй областык статистика башкармалыгында бюджеттен 2121 “Социалдык төлөмдөргө төлөнүүчү чыгым” беренесинен сметага ашыкча каражат бекитилген **205,2** миң сом, соцфондко алдын ала төлөм кылып которулган.

Сунуштама: Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 106-беренесинин 10-пунктунун талабына ылайык **205,2** миң сом пайдаланылбай калган бюджеттик каражаттардын калдыктары республикалык бюджеттин эсептерине которулуп берилсин.

Статистикалык изилдөө жана квалификацияны жогорлатуу институту

Аныкталды жана корутунду: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 3-ноябрындагы № 694 токтому менен бекитилген “Бюджеттик мекемелерди каржылоо боюнча жылдык отчеттордун негизинде эсеп жүргүзүүчү счеттогу каражаттардын товарлардын жана материалдардын ашыкча запастарын жана акча каражаттарынын калдыктарын эсепке алуунун тартиби жөнүндө нускаманы” бузулушуна алып келген “Чарба жана кеңсе товарларынын жылдын аягында калган калдыгы норманын запасынан 2024-жылы **69,6** миң сомго ашык болгон.

Сунуштама: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 3-ноябрындагы № 694 токтому менен бекитилген “Бюджеттик мекемелерди финансылоодо жылдык отчеттор боюнча эсептөөлөрдө товардык-материалдык баалуулуктардын нормативден ашыкча запастарын жана каражатта калдыктарын эсепке алууну жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө нускамага” ылайык, товардык-материалдык баалуулуктардын 2024-жылдын аягындагы нормативден ашыкча запастары **69,6** миң сом 2025-жылдын каржылоосунда эске алынсын.

Интеллектуалдык маалымат борбору

Аныкталды жана корутунду: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-апрелиндеги № 258 токтому менен бекитилген “Оор жумуштар жана зыяндуу, же эмгек шарттары кооптуу жумуштар үчүн кошумча төлөмдү белгилөөнүн тартиби жөнүндө Жобосунун” 8-пункту сакталбастан полиграфия цехинде иштеген кызматкерлерге 40% же 10% жогору белгиленип **123,3** миң сом ашыкча төлөмдөр жүргүзүлгөн.

Сунуштама: Полиграфия өндүрүшүндө иштеген кызматкерлердин өзгөчө эмгек шарттарындагы жумуштары үчүн эмгек акы төлөө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-апрелиндеги № 258 токтому менен бекитилген “Оор жумуштар жана зыяндуу, же эмгек шарттары кооптуу жумуштар үчүн кошумча төлөмдү белгилөөнүн тартиби жөнүндө Жобосунун” 8-пунктуна ылайык жүргүзүлсүн.

Аныкталды жана корутунду: 2024-жылдын 1-мартына карата Салык кызматы Салык декларациясын кабыл алууда Интеллектуалдык маалымат борбор тарабынан салык төлөөлөрүн туура эмес эсептелгендиги аныкталып, кошумча 6,5 миң сом туум жана 121,3 миң сом штраф, жалпы **127,8** миң сом эсептелип Борбордун бюджеттик каражаттарынын жоготуусуна жол берилген.

Сунуштама: Салык төлөмдөрүн туура эсептөө жана аны өз убагында которуу бухгалтерия тарабынан жолго коюлсун.

Аныкталды жана корутунду: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 17-июлундагы № 385 токтому менен бекитилген Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөөнүн жана төлөөнүн тартиби жөнүндө нускаманын талаптары сакталбастан (94п.) социалдык камсыздандыруу каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырылуучу төлөмдөрү туура чегерилбегендиктен, ошондой эле толук көлөмдө өз убагында төлөнбөгөндүктөн Бишкек шаарынын Биринчи май райондук мамлекеттик салык инспекциясы тарабынан соцтөлөмдөргө 184,1 миң сомго туум жана штраф, ошондой эле 2024-жылдын 11-январында 2023-жылдын декабрь айына карата эсептөө расчёту (STI-161) түзүлүп 343,9 миң сом кошумча карыз эсептелип жалпы **528,0** миң сомго бюджеттик каражаттардын жоготуусуна жол берилген.

Сунуштама: "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Социалдык камсыздандыруу каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырылуучу төлөмдөр өз убагында жана толук өлчөмдө жүргүзүлсүн жана Социалдык камсыздандыруу төлөмдөрүнүн туура эмес эсептелишине, толук көлөмдө өз убагында чегерилилбешине, жол берген жооптуу кызматкерлердин жоопкерчилиги каралсын.

Аныкталды жана корутунду: Полиграф иштери боюнча бөлүм башчы З.К.Абдыкадырова тарабынан 2023-жыл аралыгында кагаз продукцияларынын кириштөө жана сарптоо боюнча бухгалтерияга тапшырыган отчетторунда 117,7 кг. 17,3 миң сомдук офсет кагазынын, 13,0 кг. 1,2 миң сомдук газета кагазынын жана 27,2 кг. 0,3 миң сомдук глянец кагазынын, жалпы **18,8** миң сомдук кагаз продукциясынын тастыктоочу документтерсиз чыгыштаганы аныкталды.

Тастыктоочу документтерсиз чыгыштаган **18,8** миң сомдук кагаз продукциялары Полиграф иштери боюнча бөлүм башчы З.К.Абдыкадырова тарабынан бюджетке ордуна коюлсун. (Аудит убагында 24.22.2025-жылдагы №42431 квитанция аркалуу бюджетке ордуна коюлду).

Сунуштама: Материалдык жооптуу адамдардын отчеттору Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы № 1-б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчетторду жүргүзүү боюнча Жобосунун” талаптарына ылайык жүргүзүлсүн.

Аныкталды жана корутунду: 2024-жылдын 31-декабрына карата Баланстын № 3 Запастар жөнүндө маалыматтар тиркемесине ылайык, товардык-материалдык баалуулуктардын нормативден ашыкча запастарын аныктоо жүргүзүлүп, жыйынтыгында запастык бөлүктөрдүн жыл аягына калдыгы **137,3** миң сомду түзүп, нормативден ашыкча запастары аныкталды.

Сунуштама: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 3-ноябрындагы № 694 токтому менен бекитилген “Бюджеттик мекемелерди финансылоодо жылдык отчеттор боюнча эсептөөлөрдө товардык-материалдык баалуулуктардын нормативден ашыкча запастарын жана каражатта калдыктарын эсепке алууну жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө нускамага” ылайык, товардык-материалдык баалуулуктардын нормативден ашыкча запастары **137,3** миң сом, 2026-жылдын каржылоосунда эске алынсын.

Аныкталды жана корутунду: Интеллектуалдык маалымат борборунда Кыргыз Республикасынын 2022-жылдын 14-апрелиндеги № 27 “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Мыйзамынын 9-беренесинин 1-пунктунун талаптары сакталбастан Сатып алуулар бөлүмү түзүлбөгөн.

Сунуштама: Кыргыз Республикасынын 2022-жылдын 14-апрелиндеги № 27 “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Мыйзамынын 9-беренесинин 1-пунктунун талаптарына ылайык сатып алуулардын жол-жоболорун жүргүзүү үчүн сатып алуулар бөлүмүн түзсүн же бул милдеттерди өзүнүн бөлүмдөрүнүн бирине жүктөсүн.

Аныкталды жана корутунду: 2023-2024-жылдары Борборго керектелүүчү товарларды, кызматтарды сатып алууда кулактандырууну жарыялоонун алдында сатылып алынуучу товарлардын, жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн рыногуна мониторинг жүргүзүлбөстөн, товар сатып алуучу бөлүм башчылары тарабынан жүргүзүлгөн, мисалы Кагаз продукцияларын сатып алууга сунуштар Полиграф иштери боюнча башчы З.К.Абдыкадырова, ал эми сметасы бөлүм башчылар А.З.Абдылдаева, З.К.Абдыкадырова тарабынан, Статистикалык бланкаларды тираждоого жумуштарын сатып алуунун сметасы бөлүм башчы З.К.Абдыкадырова, А.А.Ахматова тарабынан, Жүктөрдү ташуу жана жеткирүү кызматын сатып алуу сметасы Борбордун орун басары К.Бешимбаев тарабынан сунушталган баалар менен конкурска чыгарылган.

Сунуштама: Кыргыз Республикасынын 2022-жылдын 14-апрелиндеги № 27 “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Мыйзамынын 9-беренесинин 2-пунктунун талаптарына ылайык сатып алуулардын жол-жоболорун жүргүзүү үчүн техникалык өзгөчөлүктөрдү жана алдын ала бюджетти көрсөтүү менен берилген өтүнмөлөрдүн негизинде, сатып алуулар планын түзүү учурунда жана кулактандырууну жарыялоонун алдында сатылып алынуучу товарлардын, жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн рыногуна мониторинг жүргүзүү аркылуу ишке ашырсын.

Аныкталды жана корутунду: “Лесбумкомплект” ЖЧК тарабынан кол коюлуп мөөрү басылып тастыкталган, ал эми Борбор тарабынан башкы бухгалтердин жана жетекчинин колдору коюлуп тастыкталбаган өз ара салыштыруу актысына ылайык, “Лесбумкомплект” ЖЧКсынын 2023-жылдын 31-декабрына карата дебитордук карызы 5,5 миң сомду, ал эми Борбор тарабынан 2023-жылдын 31-декабрына карата түзүлгөн баланстын (А22 формасы) Кредитордук карыздар боюнча отчетунда “Лесбумкомплект” ЖЧКсынын кредитордук карызы 54,6 миң сомду түзүп жыйынтыгында балансты түзүүдө бухгалтердик эсепти так эмес жүргүзүүнүн натыйжасында 5,5 миң сомго жашырылган дебитордук карыз жана 54,6 миң сомго ашырылган кредитордук карызга жол берилген. “Лесбумкомплект” ЖЧКсынын 5,5 миң сомдук дебитордук карызы Борборго 2025-жылдын 3-сентябрындагы № 643 төлөө тапшырмасы аркалуу которулуп берилгендиги жана 54,6 миң сомдук кредитордук карызына түзөтүүгө бухгалтердик жазуу жүргүзүлгөндүгү эске алынсын.

Сунуштама:

1. Өз ара салыштыруу актыларын түзүүдө Кыргыз Республикасынын Финансы министирлигинин 2024-жылдын 22-январындагы № 1-б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдары тарабынан бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча жобосунун” талаптары сакталсын.

2. Салыштырып текшерүү актысы жазуу түрүндө баштапкы документтерди тариздөө боюнча талаптарды сактоо менен түзүлүп, бюджеттик мекеменин атынан жетекчи жана башкы бухгалтер кол коюсу камсыздалсын.

Аныкталды жана корутунду: 2024-жылдын 26-февралындагы № 55 келишимге ылайык “Аманат Групп ЛТД” ЖЧК областтык жана шаардык статистика башкармалыктарына бланка продукцияларын жеткирип берүү кызматын 255,0 миң сомго аткаруу милдетин алган. Келишим 1 жылга түзүлгөн. “Аманат Групп ЛТД” ЖЧК тарабынан 2024-жылы 92,0 миң сомдук кызмат көрсөтүлгөн жана Борбор тарабынан 92,0 миң сом которулуп берилген. Борбор тарабынан 2024-жылдын 31-декабрында №1824 төлөө тапшырмасы аркалуу аткарылбаган кызматтарга 110,0 миң сом “Аманат Групп ЛТД” ЖЧКсына которулуп берилген. 23.09.2025-жылга карата “Аманат Групп ЛТД” ЖЧКсынын дебитордук карызы 110,0 миң сомду түзөт.

2025-жылдын 28-ноябрына карата “Аманат Групп ЛТД” ЖЧК тарабынан 110,0 миң сомдук дебитордук карыз эсебинен 98,0 миң сомго кызмат көрсөтүлүп калдыгы 12,0 миң сомду түзөөрү жана калган карыз эсебинен 2025-жылдын 31-декабрына чейин кызмат көрсөтүүлөрү эске алынсын. (Борбордун 28.11.2025-жыл №01-19/783 каты, өз ара эсептешүү актысы).

Сунуштама: “Аманат Групп ЛТД” ЖЧКсынын 12,0 миң сомдук дебитордук карызын өндүрүү чаралары көрүлсүн жана мындан ары жыл

аягына дебитордук карыздардын өсүүсүнө жол бербөө үчүн түзүлгөн Келишимдердин нормалары сакталсын.

Бишкек шаардык статистика башкармалыгы

Аныкталды жана корутунду: Аудит мезгилинде Шаардык статистика башкармалыгынын 2023-2024-жылдарга түзүлгөн отчету боюнча дебитордук жана кредитордук карыздар болгон эмес. Бирок, Шаардык башкармалык тарабынан мамлекеттик салык органдары менен салыштыруу актылары өз убагында түзүлбөгөндүгүнөн улам 2023-2024-жылдарга салык төлөмдөрүнөн (961,3-ХII-464,5) **496,8** миң сом, социалдык төлөмдөрдөн (6641,4-ХII-1273,2) **5 262,8** миң сом, жалпы **5 759,6** миң сом ашыкча чегерилген төлөмдөрдү которулуп, бирок дебитордук карыз катары бухгалтердик эсепте чагылдырылбагандыгы аныкталды.

Сунуштама:

1. Дебитордук жана кредитордук карыздардын жыл аягына карата акыбалын тактоо үчүн Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы №1-б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчетторду жүргүзүү боюнча Жобосунун” 28-пунктунун талаптарына ылайык салыштырып текшерүү актылары бир жылдык негизде, отчеттук датага карата бюджеттик мекеменин финансылык отчеттуулугун даярдоо учурунда милдеттүү түрдө түзүлүшү камсыздалсын.

2. Жалпы **5 759,6** миң сом ашыкча чегерилген төлөмдөрдү, анын ичинде, салык төлөмдөрүнөн 496,8 миң сом, соц.төлөмдөрдөн 5262,8 миң сом бухгалтердик жазуу аркылуу дебитордук карыз катары бухгалтердик эсепке ордуна коюлсун жана тиешелүү бюджеттерге ордуна коюу боюнча чараларды көрсүн.

Талас областтык статистика башкармалыгы

Аныкталды жана корутунду: Бюджеттик мекемелердин жылдык отчеттору боюнча материалдардын нормадан ашыкча калдыктарын эсепке алуудан тышкары дебитордук карызды эсепке алуу жүргүзүлөт. Эсепке алынууга тийиштүү дебитордук карыз суммасы (32171 110, 32171 190, 32174 100, 32174 200 элементтери, 1-январга карай аякталбаган иш сапарлар аванстарын, ошондой эле электр энергиясы жана газга аванс менен төлөнгөндөрдү эсепке албаганда) жана мекеме отчету боюнча (33171 110, 33171 190, 33174 100, 33174 200 элементтери) дебитордук жана кредитордук карыздар ортосундагы айырма катары аныкталат (түшүндүрмө катка 6-тиркеме: Дебитордук жана кредитордук карыздар жөнүндө маалымат". 2024-жылдын 31-декабрына карата дебитордук (89,5 миң сом) жана кредитордук карыздар (34,2 миң сом) ортосундагы айырмасы **55,3** миң сомду түзөт.

Сунуштама: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 3-ноябрындагы № 694 токтому менен бекитилген “Бюджеттик мекемелерди финансылоодо Жылдык отчеттор боюнча эсептөөлөрдө товардык-

материалдык баалуулуктардын нормативден ашыкча запастарын жана каражаттар калдыктарын эсепке алууну жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу” токтомуна ылайык 2024-жылдын жыйынтыгы менен түзүлгөн баланстын “Дебитордук жана кредитордук карыздар жөнүндө” маалыматына ылайык 2024-жылдын 31-декабрына карата дебитордук (89,5 миң сом) жана кредитордук карыздар (34,2 миң сом) ортосундагы айырмасы 55,3 миң сомду түзгөн дебитордук карыздар эсепке алынсын.

Ысык-Көл облустук статистика башкармалыгы (азыркы учурда Каракол шаардык статистика башкармалыгы)

Аныкталды жана корутунду: Ысык-Көл облустук статистика башкармалыгында, КР Эмгек кодексинин 132-беренесинин жана КР Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы №1-Б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жүргүзүү боюнча” Жобосунун талаптарын бузууга жол берилип, аудит камтыган мезгил аралыгында материалдык-жооптуу адамдардын тизмесин бекиткен эмес жана материалдык жоопкерчилик жөнүндө келишимдер түзүлгөн эмес.

Сунуштама: Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин жана КР Финансы министрлигинин 2024-жылдын 24-январындагы №1-Б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчетту жүргүзүү боюнча” Жобосунун талаптары так сакталсын, материалдык жооптуу адамдардын тизмеси бекитилип, материалдык жоопкерчилик жөнүндө келишимдер түзүлсүн.

Аныкталды жана корутунду: Ысык-Көл облустук статистика башкармалыгында, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2023-жылдын 21-ноябрындагы № 8-б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдарынын финансылык отчеттуулугун даярдоо боюнча жобонун” талаптарын бузууга жол берилген, **1 374,3** миң сомду түзгөн дебитордук карыз 2024-жылдык финансылык отчетто чагылдырылган эмес, анын ичинде: киреше салыгы боюнча - 559,6 миң сом, социалдык камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча - 814,7 миң сом.

Сунуштама:

1. Дебитордук жана кредитордук карыздардын жыл аягына карата акыбалын тактоо үчүн Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы №1-б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчетторду жүргүзүү боюнча Жобосунун” 28-пунктунун талаптарына ылайык салыштырып текшерүү актылары бир жылдык негизде, отчеттук датага карата бюджеттик мекеменин финансылык отчеттуулугун даярдоо учурунда милдеттүү түрдө түзүлүшү камсыздалсын.

2. Жалпы 1 374,3 миң сом ашыкча чегерилген төлөмдөрдү, анын ичинде, салык төлөмдөрүнөн 559,6 миң сом, социалдык төлөмдөрдөн 814,7

миң сом бухгалтердик жазуу аркылуу дебитордук карыз катары бухгалтердик эсепке ордуна коюлсун жана тиешелүү бюджеттерге ордуна коюу боюнча чараларды көрсүн.

Ош шаардык статистика башкармалыгы

Аныкталды жана корутунду: Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 31-беренесинин талаптары сакталбастан, Ош шаардык статистика башкармалыгында 2024-жылы өндүрүлгөн **2,0** миң сом айып пул мамлекеттин кирешесине чегерилбестен мекеменин атайын эсебине киреше катары өндүрүлгөндүгү аныкталды.

Сунуштама: Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 31-беренесинин талаптарын бузууга жол берген тийиштүү кызматкерлерге карата тартиптик чаралар белгиленсин жана айып пул катары өндүрүлгөн **2,0** миң сом тийиштүү бюджеттин кирешесине чегерилсин.

Ош областтык статистика башкармалыгы

Аныкталды жана корутунду: Ош областтык статистика башкармалыгында 2024-жылы сантехник, архивариус кызматтык бирдиктери ашыкча кармалган. Аталган ашыкча штаттык бирдиктерди каржылоого **132,3** миң сом эсептелген, анын ичинде эмгек акыга 112,9 миң сом, камсыздандыруу төгүмдөрүнө (17,25 пайыз) 19,4 миң сом чегерилип, бюджеттик жоготууларга жол берилген.

Сунуштама: Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы № 264 “Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттик органдарынын, анын ичинде техникалык жана тейлөөчү персоналынын штаттык санынын чеги жөнүндө” токтомунун талаптары сакталбастан, ашыкча штат бирдиктерин кармоо үчүн 132,3 миң сомдук бюджеттик жоготууга жол берген мекеменин жетекчилигинин тартиптик жоопкерчилиги каралсын жана ашыкча кармалган штат бирдиктери кыскартылсын.

Аныкталды жана корутунду: Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 24-сентябрындагы № 183 токтому менен бекитилген “Мамлекеттик мүлктү ижарага берүү тартиби жөнүндө жобонун” 5 жана 81-пунктарынын талаптары сакталбастан, Ош шаарынын тургуну М.Эсеналы кызына Ош областтык статистика башкармалыгынын имаратынан 2023-2024-жылдары 12,5 чарчы метрди түзгөн кабинет акысыз пайдаланууга берилгендиги аныкталды. Жыйынтыгында ижара акы үчүн төлөнүүгө тийиш болгон жалпы **65,1** миң сом, республикалык бюджетке жана коммуналдык төлөмдөр үчүн **9,0** миң сом мекемеге төлөнбөй калган.

Сунуштама:

1. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 24-сентябрындагы № 183 токтому менен бекитилген “Мамлекеттик мүлктү

ижарага берүү тартиби жөнүндө жобонун” 5,81-пункттарынын талаптары сакталбагандыгы үчүн мекеменин жетекчилигинин тартиптик жоопкерчилиги каралсын.

2. Ижара акы үчүн төлөнүүгө тийиш болгон **65,1** миң сом республикалык бюджетке жана коммуналдык төлөмдөр үчүн **9,0** миң сом мекемеге ордуна коюлсун.

Аныкталды жана корутунду: Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 24-сентябрындагы № 183 токтому менен бекитилген “Мамлекеттик мүлктү ижарага берүү тартиби жөнүндө жобонун” 12-пунктунун талаптары сакталбастан, ижарага алуучу Н.Т.Кожоева (2024-жылдын 15-майынан тартып 2027-жылдын 15-майына чейин ижарага алган, ижара акысы айына 45,5 миң сомду түзөт) жалпы 225,27 кв.м 7 кабинет болгон мамлекеттик мүлктү 7 жеке ишкерлерге субижарага 10,0 миң сомдон 20,0 миң сомго чейин бергендиги аныкталды.

Сунуштама: Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 24-сентябрындагы № 183 токтому менен бекитилген “Мамлекеттик мүлктү ижарага берүү тартиби жөнүндө жобонун” 12-пунктунун талаптарына ылайык, Ош областтык статистика башкармалыгынын жетекчилиги тарабынан тиешелүү чаралар көрүлсүн.

Аныкталды жана корутунду: Ош областтык статистика башкармалыгынын мурунку жетекчиси А.Махаммадов 2023-жылдын 18-июлунан тартып ээлеген кызмат ордуна бошотулгандыгына карабастан, 2023-жылдын 18-июль күнү үчүн жол баракчасы толтурулуп, жыйынтыгында 39,9 литр же **3,0** миң сомдук күйүүчү-майлоочу май негизсиз чыгышталгандыгы аныкталды.

Сунуштама: Күйүүчү-майлоочу майды негизсиз чыгымдоого жол берген кызматкерлердин жоопкерчилиги каралсын жана тиешелүү кызматкерлердин эсебинен бюджетке **3,0** миң сом кайтарылсын.

Аныкталды жана корутунду: “Ош областтык статистика башкармалыгынын имаратындагы жайларды капиталдык оңдоо” объектиси боюнча “СК Идеал ЛТД” ЖЧК тарабынан **28,1** миң сомдук аткарылбаган иштер кабыл алуу актыларына кошулуп жазылып төлөмдөр жүргүзүлгөн.

Сунуштама: “Ош областтык статистика башкармалыгынын имаратындагы жайларды капиталдык оңдоо” объектисинде аныкталган **28,1** миң сомдук кошуп жазуулар подрядчы “СК Идеал ЛТД” ЖЧК тарабынан бюджетке кайтарылсын.

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинде жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүндөгү бирдей бузуулар

Аныкталды жана корутунду: Аудит жүргүзүлгөн мезгилде Изилдөөгө ыктыярдуу катышкан үй-бүлөлөргө берилүүчү компенсация 272 “Социалдык жардам боюнча жөлөкпулдар” тобу аркылуу каржыланууга тийиш болгондугуна карабастан, 2023-2024-жылдары 2111 “Эмгек акы” чыгымдар беренеси аркылуу жалпы **9 171,8** миң сом изилдөөгө ыктыярдуу катышкан

үй-бүлөөлөргө (200 сомдон) компенсация катары төлөнүп берилип Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2023-жылдын 27-сентябрындагы № 5-б буйругу менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Бюджеттик классификациясынын” жана Кыргыз Республикасынын Финансы министирлигинин 2024-жылдын 22-январындагы №1-П тиркемелеринин “Чыгымдарды учетко алуу” 2-параграфынын 7-пунктунун талаптары бузулган, анын ичинде: Бишкек шаардык статистика башкармалыгы **1 136,0** миң сом, Чүй облустук статистика башкармалыгы **1 136,0** миң сом, Талас облустук статистика башкармалыгы **1 195,0** миң сом, Ысык-Көл облустук статистика башкармалыгы **1 164,0** миң сом, Нарын облустук статистика башкармалыгы **844,8** миң сом, Ош шаардык статистика башкармалыгы **422,4** миң сом, Ош областтык статистика башкармалыгы **844,8** миң сом, Жалал-Абад областтык статистика башкармалыгы **1 584,0** мин сом, Баткен областтык статистика башкармалыгы **844,8** миң сом.

Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик классификациясында бут кийим үчүн акы орду толтурулуучу суммалар товарларды жана кызматтарды пайдалануу болуп эсептелет жана 22231200 “Ченем боюнча берилүүгө тийиш болгон буюм мүлкүнүн ордуна акчалай компенсация” элементи аркылуу эсепке алынат, бирок башкармалык тарабынан **270,0** миң сом өлчөмүндө сурамжы жүргүзүүчүлөргө бут кийим үчүн акы 2111 “Эмгек акы” чыгымдар беренеси аркылуу төлөнүп берилген, анын ичинде: Бишкек шаардык статистика башкармалыгы **36,0** миң сом, Чүй облустук статистика башкармалыгы **36,0** миң сом, Талас облустук статистика башкармалыгы **28,8** миң сом, Ысык-Көл облустук статистика башкармалыгы **36,0** миң сом, Нарын облустук статистика башкармалыгы **32,4** миң сом, Ош шаардык статистика башкармалыгы **14,4** миң сом, Ош областтык статистика башкармалыгы **28,8** миң сом, Жалал-Абад областтык статистика башкармалыгы **28,8** мин сом, Баткен областтык статистика башкармалыгы **28,8** миң сом.

Сунуштама:

1. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2023-жылдын 27-сентябрындагы № 5-б буйругу менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Бюджеттик классификациясынын” талаптары так сакталсын.

2. Мындан ары өз ыктыяры менен үй чарбаларын изилдөөгө катышкан үй-бүлөлөргө берилүүчү компенсация 2721 “Калкка социалдык жардам көрсөтүү” беренесинен чыгымдалсын.

Аудит Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын аудитору М.К. Арзыбаев жетекчилиги астында мамлекеттик инспекторлор Г.А. Кубатбекова, М.Ж. Артыков жана аймактык бөлүнүштөрүнүн мамлекеттик инспекторлору тарабынан жүргүзүлдү.

Аудитор

У.А. Жумагулов